

# АЗƏРБАЈЧАН МУƏЛЛИМИ

АЗƏРБАЈЧАН ССР МААРИФ НАЗИРЛИЈИНИН ВƏ  
МААРИФ, АЛИ МƏКТƏБ, ЕЛНИ ИДARƏ ИШЧИЛƏРН  
ҺƏМКАРЛАР ИТТИФАГИ РЕСПУБЛИКА  
КОМИТАСИНИН ОРГАНЫ.

«Азербайджан музллими» («Учитель Азербайджана») орган  
Министерства Просвещения Азербайджанской ССР  
и республиканского комитета профсоюза работников  
просвещения высшей школы и научных учреждений.

ЧУМƏ  
АХШАМЫ

31

МАЈ

1962-чи ИЛ

№ 43 (1343)

ГИЈМƏТИ  
4 ГƏП.

## МУАСИРЛƏРИ САБИР ҺАГГЫНДА

Сабир бҮтүн ше'рлеринде залымлара зарба  
кормуш, мазлумларын дадына чатмаг истемеш-  
дир. Бу эсрде онун гедер ингилабча, оз халгына  
јахын олан икинчи бир галем сабир тапылмаз!  
Н. НƏРИМАНОВ.

«Сабир эсримизин эн мугтедир ва хаштаб шаир-  
леринден бирисидир. Онун сабигде ба'эн мугтеар  
адлар иле имзаланмыш абидар, хош ва мозун  
колмалары охучулары бир јандан кулдуруб, бир  
јандан агладырды».

Ф. КӨЧƏРЛИ.

«Һечвалериле халг һажатынын јункуллашдириб,  
тәһзиби-ахлага хидмет едечок бир һечан анчаг  
Сабир јарада билмиш, мазһеканавислијини јени

двару анчаг Сабирден башламышдыр».  
М. С. ОРДУБАДИ.

«Сабир философдур, мугтебидир, ингилабчы-  
дыр.—Һамысында да самимидир».  
Ј. В. ЧƏМƏНЗƏМИЛИ.

«Замнында һеч бир шаир өзуну бөјук Сабир  
гедер халг севадирменишдир».  
А. ШАНГ.

«Фикир ва мезлакинда сабит олан шаиримиз  
Сабир бир дегнге дурмајиб, дирнајимизин һар  
бучагыны ишыгландырмагда ва јатмышлары  
ојатмагда нди».

Т. Ш. СИМУРГ.